

МЭЖК-га 02-003-2022-002943
саны менен катталган материал боюнча
МААЛЫМАТ

2022 жылдын 14-февраль күнү болжол менен саат 21:30 чамасында, Бишкек шаарынын Свердлов РИИБна Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (КГОР) маалымат келип түшкөн. Маалымат Коомдук фонд “Общее дело” Свердлов районунун МТУ № 20 кварталдык комитетинин төрагасы Амандыков Жумадыл Даталиевич өзүнүн аймагындагы жашоочуларынын паспортунун көчүрмөсүн жана байланыш телефондорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрадан шайлоого талапкер Э.Алкановага колдоо иретинде бергендигин жана ошондой эле көмүр жана ун таркатып жатат деген маалымат келип түшкөн.

Бишкек шаарынын Свердлов ИИБнын МЭЖне №02-003-2022-002942 саны менен катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат.

2022-жылдын 14-февраль күнү бул факт Бишкек шаарынын Свердлов райондук ИИБнын МЭЖК № 02-003-2021-0029424 саны менен катталып, №4-документтештирүү тобу тарабынан текшерүү иштери башталган.

Бишкек шаарынын Гульчинский көч. №10-үйүнүн тургуну 1956 жылы туулган Амандыков Жумадыл Даталиевич., өзүнүн көрсөтмөсүндө 15-жылдан бери Свердлов районунун №20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинин төрагасы болуп иштеп келет. 2022 жылдын 27 февраль күнү өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайрадан шайлоо боюнча кайсыл бир саясий партиялардан жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатка талапкерлерин колдоо максатында эч кандай иш аракеттерин жүргүзбөгөндүгүн билдирген. Ал эми 04.02.2022 жылдагы 16 жакыр жашаган № 20 МТУнун жашоочуларына бирден кап ун берилгенин билдирген. Себеби ал таркатылган ун мурунтан эле Кыргыз Республикасынын социалдык колдоо жана өнүгү борборуна кат жазылып, ошол каттын негизинде келген гуманитардык жардамга келген ун болгондугун ал таркатылган ун эч кайсыл саясий партияларга же Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине талапкерлердин атынан берилбегендигин билдирген.

Бишкек шаарынын Фирсов көч. №99-үйүнүн тургуну 1946-ж.т. Конокчиева Кулбарчын төмөндөгүчө көрсөтмө берген: Болжол менен 15 жылдан бери Свердлов районунун №20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинин төрагасы болуп Ж.Амандыков, көп жылдан бери жогорода көрсөтүлгөн даректе жашап жүрүп, бир дагы жолу жолу саясий партияларга кошулуптүтүт иштерине катышкандыгын көргөн эмесмин жана ошондой эле 2022 жылдын 27 февраль күнү өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайтадан боло турган шайлоого кайсы бир саясий партияга же болбосо өзүнчө талапкерлерге үгүттөө иштерин жүргүзбөгөндүгүн билдирген.

Андан сырткары 04.02.2022 жылы Бишкек шаарынын Свердлов районунун №20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинин төрагасы Амандыков Ж.Д., аймагындагы жакыр жашаган 16 үй-үлөгө Кыргыз Республикасынын социалдык колдоо жана өнүгү борборуна жардам иретинде келген ун алган Бишкек шаарынын Фирсов көчөсүнүн 23 үйүнүн жашоочусу 1960 жылы туулган Карымшаков Эрнест Отурукович мындайча көрсөтмө берген; Амандыков Ж.Д., ошол жерде кварталдык коомитетинин төрагасы экенин билет жана ошол аймакта жакыр жашагандардын

катарында бир каптан ун алгандыгын жана ун алып жаткан кезде эч кандай алдыда болотурган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине байланышпагандыгын билдирген.

Бул факты боюнча Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнын №6-ШМБүн кызматкерлери өз убагында барып, ыкчам-иликтөө иш-чараларын жүргүзүшүп, ошол жактын жашоочулары суралышкан, жогорудагы окуялар шайлоого байланышпагандыгын жана эч кандай саясий партиялар же Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрадан шайлоого талапкер Э.Алкановага колдоо иретинде берилбегендиги аныкталган.

2022-жылдын 16-февраль күнү Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын Тергөө кызмат тарабынан бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон Кыргыз Республикасынын КЖПКнын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту менен баш тартып (03-003-2022-002942-01-001-003797), ошол эле күнү № 3967 чыгыш саны менен Бишкек шаарынын Свердлов округунун шайлоо комиссиясынын төрагасына **А. Кулдановго** билдирүү жөнөтүлгөн.

**Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнын
Тергөө кызматы**

